



ТОКТОМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

2025-жылдын 29-майы № 9/33

**Жайлоого чыгаруу үчүн ийри мүйүздүү малдарга, жылкыларга жана кой-эчкилерге
2025-жылга салына турган салыктын өлчөмүн бекитүү
жөнүндө**

“Жергиликтүү мамлекеттик администрация жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары жөнүндө” Кыргыз Республикасынын 2021-жылдын 20-октябрындагы №123 Мыйзамынын 34-беренесине негиз, шаардык кеңештин Бюджет, финансы, экономика жана инвестицияны тартуу маселелери боюнча туруктуу комиссиясынын 2025-жылдын 28-29-апрелиндеги №9 протоколун эске алып, Кызыл-Кыя шаардык кеңешинин сессиясы

ТОКТОМ кылат:

1. Жайлоого чыгаруу үчүн ийри мүйүздүү малдарга, жылкыларга жана кой-эчкилерге 2025-жылга салына турган салыктын өлчөмү төмөнкүдөй болуп бекитилсин:
 - 1) Уйга- 250 сом;
 - 2) Музоого- 150 сом;
 - 3) Жылкыга- 300 сом;
 - 4) Кулунга -200 сом;
 - 5) Кой-эчкиге- 48 сом.
2. Кадамжай райондук ветеринардык башкармалыгынын Кызыл-Кыя шаардык ветеринардык бөлүмүнүн инспектору М.Матраимовго жана Караван аймактык башкармалыгынын башчысы Н.Кыпчаковго жайлоого чыгарылуучу малдардын өз убагында эмдөөдөн өтүүсүн камсыздоо жагы милдеттендирилсин.
3. Ушул токтомдун аткарылышын көзөмөлгө алуу жагы Кызыл-Кыя шаардык кеңешинин Бюджет, финансы, экономика жана инвестицияны тартуу маселелери боюнча туруктуу комиссиясына тапшырылсын.

Төрага



Ж. Аматов